

"Мбанк" ААК
2025-жылдын 30-сентябрына карата ФӨЗСке ылайык финансылык абал жөнүндө отчетт (кошкондо)

	Отчёттук мезгил Сентябрь 2025 ж. миң сом	Мурунку мезгил Сентябрь 2024 ж. миң сом	Отчёттук мезгил Декабрь 2024 ж. миң сом
АКТИВДЕР			
Акча каражаттары жана алардын эквиваленттери	14,792,057	10,518,269	16,295,690
Улуттук банктагы корреспонденттик эсеп	17,253,968	9,490,986	13,969,513
Коммерциялык банктардагы "Ностро" эсептери	2,926,547	4,288,276	2,103,962
Акча рыногунун жалпы активдери	34,972,572	24,297,531	32,369,165
Амортизацияланган нарк боюнча кармалган баалуу кагаздар	3,451,163	6,246,241	3,422,643
Банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги каражаттар	20,546,383	15,445,541	9,120,254
Банктарга жана башка финансы-кредит уюмдарына берилген насыялар	148,006	43,276	332,646
Баанын түшүүсү үчүн резервди алып салгандан тышкары	(2,622)	(1,550)	(4,457)
Банктарга жана башка финансы-кредиттик мекемелерге жалпы насыялар	145,384	41,726	328,189
Кардарларга берилген насыялар	77,077,740	32,619,877	44,673,983
Баанын түшүүсү үчүн резервди алып салгандан тышкары	(2,595,825)	(983,844)	(1,437,216)
Кардарларга берилген насыялар	74,481,915	31,636,033	43,236,767
Жалпы таза насыялар	74,627,299	31,677,759	43,564,956
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча кардарларга берилген насыялар	5,388,157	2,214,178	2,534,327
Баанын түшүүсү үчүн резервди алып салгандан тышкары	(255,789)	(143,717)	(215,528)
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча кардарларга берилген каражаттардын таза наркы	5,132,368	2,070,461	2,318,799
Пайда же чыгым аркылуу адилеттүү нарк менен бааланган финансылык активдер	119,247	136,879	546,262
Негизги каражаттар	3,560,961	2,805,995	3,066,610
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча негизги каражаттар	15,108	-	-
Материалдык эмес активдер	1,111,152	676,309	718,900
Колдонуу укугу түрүндөгү активдер	288,707	127,217	100,725
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча колдонуу укугу түрүндөгү активдер	9,100	-	-
Башка активдер	6,388,189	7,512,221	4,786,049
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча башка активдер	38,888	21,167	44,375
Жалпы активдер	150,261,136	91,017,320	100,058,739
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕР ЖАНА КАПИТАЛ			
МИЛДЕТТЕНМЕ			
Кардарлардын каражаттары	118,908,484	66,925,066	74,397,859
Банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын эсептери жана депозиттери	402,558	325,852	761,309
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча банктардын жана башка финансы-кредит уюмдарынын эсептери жана депозиттери	5,154	-	2,789
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча тартылган кардарлардын каражаттары	2,415,947	789,846	943,587
Башка карыз каражаттары	887,835	1,005,195	1,058,648
Учурдагы пайда салыгы боюнча милдеттенме	396,357	272,028	191,662
Кийинкиге калтырылган салык милдеттенмелери	90,052	49,046	90,052
Пайда же чыгым аркылуу адилеттүү нарк менен бааланган финансылык милдеттенмелер	-	1,421	20,021
Ижара боюнча милдеттенмелер	300,667	130,682	104,394
Башка милдеттенмелер	6,111,636	5,373,289	6,942,526
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча башка милдеттенмелер	43,398	1,295,210	14,111
Милдеттенмелердин жыйынтыгы	129,562,090	76,167,637	84,526,958
КАПИТАЛ			
Жаргылк капитал	13,537,596	8,700,875	8,700,875
Бөлүштүрүлбөгөн пайда	7,161,450	6,148,808	6,830,906
Капиталдын жыйынтыгы	20,699,045	14,849,683	15,531,781
МИЛДЕТТЕНМЕЛЕРДИН ЖАНА КАПИТАЛДЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ	150,261,136	91,017,320	100,058,739
Башкармалыктын төрагасы			Ишенбаев М.Б.
Башкы бухгалтер			Райынбекова М.Б.
Улуттук банктын талаптарына ылайык камдар:			
Финансы-кредиттик уюмдарга берилген кредиттердин наркынын төмөндөшүнө кам көрүү	(9)	-	-
Кардарларга берилген кредиттер боюнча баанын түшүүсү үчүн резерв	(3,618,348)	(1,670,540)	(2,031,708)
Каржылоонун ислам принциптери боюнча кардарларга берилген каражаттардын наркынын төмөндөшүнө кам көрүү	(142,022)	(178,909)	(160,897)
Башка финансылык активдердин нарксыздануусуна кам көрүү	(32,297)	(30,762)	(26,868)
Кепилдиктердин жоболору	107,020	15,653	53,596



"Мбанк" ААК

2025-жылдын 30 сентябрына карата ФОЭСке ылайык кирешелер, чыгашалар жана жалпы кирешелер тууралуу отчет

	Отчет мезгили Сентябрь 2025 ж. миң сом	Мурунку мезгил Сентябрь 2024 ж. миң сом
Натыйжалуу пайыздык чен аркылуу эсептелген пайыздык кирешелер	10,540,714	4,973,936
РЕПО бүтүмдөрү боюнча пайыздык келишим	-	1,646
Пайыздык чыгашалар	(3,140,540)	(1,214,264)
Пайыздык активдердин наркынын төмөндөшүнө резервдерди түзгөнгө чейинки пайыздар эсептелген таза пайыздык киреше	7,400,174	3,761,319
Пайыздар чегерилген активдердин наркынын төмөндөшүнө пайыздар чегерилген резервди түзүү	(1,114,667)	(324,419)
Таза пайыздык киреше	6,285,507	3,436,900
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча кирешелер	550,871	168,651
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча нарксыздануу үчүн резервди түзгөнгө чейин накта киреше/чыгаша	550,871	168,651
Ислам принциптерине ылайык каржылоого берилген каражаттар боюнча нарксыздануу үчүн резерв түзүү	(40,261)	(143,717)
ИСЛАМ ПРИНЦИПТЕРИНЕ ЫЛАЙЫК КАРЖЫЛОО БОЮНЧА ТҮШКӨН ТАЗА КИРЕШЕ/ЧЫГАША	510,610	24,933
Комиссиялык кирешелер	5,100,570	3,728,549
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча комиссиялык кирешелер	56,612	23,266
Комиссиялык чыгашалар	(3,205,716)	(3,401,377)
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча комиссиялык чыгашалар	(385)	-
Киреше же чыгашанын калыс баа менен бааланган каржы шаймандары боюнча накта киреше	(93,335)	(9,221)
Чет элдик валюта менен болгон операциялар боюнча таза киреше	3,609,131	6,800,828
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча чет элдик валюта менен болгон операциялар боюнча таза киреше	18,297	37,505
Башка кирешелер	13,157	21,362
ОПЕРАЦИЯ БОЮНЧА ТҮШКӨН КИРЕШЕЛЕР	5,498,329	7,200,912
Операция боюнча кеткен чыгашалар	(5,940,546)	(4,177,419)
Ислам принциптерине ылайык каржылоо боюнча операциялык чыгашалар	(59,710)	-
Башка операциялар боюнча потенциалдуу жоготуулардын жана чыгым тартуулардын ордун жабууга резервдерди түзүү	(358,774)	264
ОПЕРАЦИЯ БОЮНЧА КЕТКЕН ЧЫГАШАЛАР	(6,359,031)	(4,177,155)
Салык салынганга чейинки пайда	5,935,415	6,485,590
Пайда салыгы боюнча чыгашалар	(656,900)	(617,000)
Таза пайда	5,278,515	5,868,590
Жалпы кирешелердин жыйындысы	5,278,515	5,868,590
Бир акциядан түшкөн киреше	1.945541	3,372,414
Башкармалыктын төрагасы		Ишенбаев М.Б.
Башкы бухгалтер		Райынбекова М.Б.
Улуттук банктын талаптарына ылайык:		
Таза пайда:	5,109,488	5,573,613
Акциядан түшкөн пайда:	1.887148	3.202904



(Handwritten signature)

**2025-жылдын 30 сентябрына карата
экономикалык стандарттардын сакталышы
жөнүндө маалымат
"Мбанк" ААКсы**

Экономикалык стандарттардын аталышы жана банктын кошумча капиталдык резервдерин колдоо («капитал буфери» көрсөткүчү)	Белгиленген стандарттык маани	Нормативдин чыныгы мааниси
Банк менен байланышпаган бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.1)	20% ашык эмес	3.4%
Банк менен байланышкан бир карыз алуучуга тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.2)	20% ашык эмес	0.1%
Банк менен байланышпаган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K1.3)	30% ашык эмес	3.7%
Банктын аффилирленген жагы болуп саналган банкка банктар аралык жайгаштыруулар боюнча тобокелдиктин максималдуу өлчөмү (K 1.4)	20% ашык эмес	0.0%
Суммардык капиталдын шайкештик коэффициенти (K2.1)	14% ашык эмес	19.6%
Биринчи деңгээлдеги капиталдын шайкештик коэффициенти (K 2.2)	9.5% ашык эмес	15.0%
Биринчи деңгээлдеги негизги капитал K2.3	8% кем эмес	15.0%
Лeverаж (K2.4)	6% кем эмес	9.1%
Банктын ликвиддүүлүк ченеми (3.1)	45% кем эмес	54.2%
Узун ачык валюта позицияларынын суммардык чоңдугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (K 4.2)	ашык эмес 20%	1.0%
Кыска ачык валюта позицияларынын суммардык чоңдугу боюнча бузуу күндөрүнүн саны (K 4.3)	ашык эмес 20%	1.8%
Банк капиталынын кошумча запасы ("капитал буфери" көрсөткүчү)	20% кем эмес	21.7%

Башкармалыктын төрагасы

Ишенбаев М.Б.

Башкы бухгалтер

Райынбекова М.Б.

